

Салкын жана коопсуз кылалы

Суу - Көлөкө - Эс алуу

Күн ысыкта жумуштан **ТЫНЫГУУ** зарыл.

Муздак суу

Жумушчу жерге жакын муздак суу берилет




Салкын жайлар

Көлөкөлөр жана башка эс алуу жайлары берилиши керек



Тыныгуу

Жогорку температуранын сааттарында иш жүгүн жана эс алуу жөнгө салуу



Өзгөчө кырдаалдарда

119 телефонуна чалыңыз



ооруканага жөнөтүңүз.



- Ысыкка байланыштуу ооруган учурда оорулуу ► 119 телефонуна чалыңыз ► куткаруучулар тобу келгенге чейин шашылыш чараларды көрүңүз ► аларды ооруканага жөнөтүңүз
- Өзгөчө кырдаалдарда байланыш номери:



Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, QR кодун колдонуңуз жана ысыкка байланыштуу ооруга алдын алуу боюнча көрсөтмөгө кайрылыңыз.



Ministry of
Employment and Labor



Салкын жана коопсуз кылалы

Суу - Шамал - Эс алуу

Көрүнүп турган («Сезилген») Температураны абаны үзгүлтүксүз желдетүү аркылуу төмөндөтсө болот.

Температура диапазонун орнотуу/колдоо

Температуранын диапазонун орнотуу жана диапазонунда температураны кармап турууга аракет кыл

Шамал (аба вентиляциясы)




Үзгүлтүксүз желдетүү же зоналык муздатуу системасын орнотуу

Тыныгуу сааттары

Жогорку температуранын сааттарында сабак иш жүгү жана эс алуу

✓ Башкаруу үчүн температура диапазонун орнотуу/колдоо


✓ Аба вентиляциясы



✓ Эс алуу



✓ Муздак суу



✓ Аймактык муздатуу системасы



Өзгөчө кырдаалдарда

119 телефонуна чалыңыз



ооруканага жөнөтүңүз.



✚ Ысыкка байланыштуу ооруган учурда оорулуу ▶ 119 телефонуна чалыңыз ▶ куткаруучулар тобу келгенге чейин шашылыш чараларды көрүңүз ▶ аларды ооруканага жөнөтүңүз

✚ Өзгөчө кырдаалдарда байланыш номери:



Көбүрөөк маалымат алуу үчүн,
QR кодун колдонуңуз
жана ысыкка байланыштуу ооруга
алдын алуу боюнча көрсөтмөгө кайрылыңыз.



Ministry of
Employment and Labor

KOSHA

